



БУЙРУК
ПРИКАЗ

2020ж 21-сентябрь № 31

Бишкек шаары
гор. Бишкек

**Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин
Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти тарабынан көрсөтүлүүчү
акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын тарифтеринин кошумча
прейскурантын макулдашуу жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013 - жылдын 17 - майындагы №271 токтому менен бекитилген Кыргыз республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндөгү Жобонун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндөгү” токтомунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо” тартибине ылайык, **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын тарифтеринин кошумча прейскуранты (мындан ары – Прейскурант) берилген материалдардын негизинде, тиркемеге ылайык макулдашылсын.

2. Берилген маалыматтардын толуктугу жана аныктыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жетекчилигине жүктөлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти:

- Прейскурантты белгиленген тартипте бекитсин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине берсин;

- мамлекеттик жана расмий тилдердеги Прейскурантты керектөөчүлөр үчүн көрүнүктүү жерге жайгаштырсин.

4. Прейскурант бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгы (Маматоморов):


- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги биринчи нускасын адамдык ресурстарды башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө сактоого өткөрүп берсин;

- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги экинчи нускасын Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментине жиберсин;

- бекитилген Прейскурантты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин расмий сайтына жайгаштырсин.

6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмдө калтырам.

Директордун м.а.

 К.Д. Тайлаков

"МАКУЛДАШЫЛДЫ"

Кыргыз Республикасынын
Оккупационно караштуу Монополияга-
карашы жонго салуу мамлекеттик
агенттиги

Буйрук № 330
21-сентябрь 2020ж.



"БЕКИТИЛДИ"

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлиги

Буйрук № 730
21-сентябрь 2020ж.



Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык козломлоо
Департаментинин акы толонуучу кызмат корсотуу боюнча прейскуранты

№	Изилдоонун аталышы	бирдик олчому	Баасы
	Арыздар жана келишимдер боюнча инфекциялардын диагностикасы үчүн бейтаптардан алынган клиникалык материалдарды микробиологиялык изилдоолор		
I.1.	ПЦР-методу менен Covid-19 оорусунун лабораториялык диагностикасы (сапаттуу аныктоо)	из. бирдиги	1574

Директор

А.Жороев

Начальник ОБУиО

К.Акматалиева